



**Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен
Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн ортосундагы
Россия Федерациясынын биринчи Президенти Б.Н. Ельцин
атындагы Кыргыз-Россия Славян университетинин
Бишкек шаарындагы ишинин шарттары жөнүндө
макулдашуу**

Мындан ары Тараптар деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жана Россия Федерациясынын Өкмөтү,

1992-жылдын 10-июнундагы Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы Достук, кызматташтык жана өз ара жардам жөнүндө келишимди, 1997-жылдын 17-январындагы Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин бирдиктүү (жалпы) билим берүү мейкиндигин түзүү боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашууну, 1998-жылдын 24-ноябриндагы Беларусь Республикасынын Өкмөтүнүн, Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн жана Тажикстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы билим берүү, окумуштуулук даражалары жана наамдары жөнүндө документтерди өз ара таануу жана эквиваленттүүлүгү тууралуу макулдашууну, 2004-жылдын 15-сентябриндагы Орто (жалпы) билим берүү, башталгыч кесиптик жана орто кесиптик (атайын) билим берүү жөнүндө документтерди өз ара таануу жана эквиваленттүүлүгү тууралуу макулдашууну, 2013-жылдын 31-майындагы Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине катышуучу мамлекеттердин жогорку/жогорку кесиптик билим берүү жөнүндө документтерди өз ара таануу тууралуу макулдашууну, 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимди жетекчиликке алып,

Тараптардын мамлекеттеринин билим берүү жана элдеринин маданияттары жаатында өз ара аракеттенүүсүн андан ары өркүндөтүү үчүн бир кыйла жагымдуу шарттарды түзүү максатында,

1993-жылдын 9-сентябриндагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн ортосундагы Бишкек шаарында Кыргыз-Россия Славян университетин



уюштуруунун жана ишинин шарттары жөнүндө макулдашууга (мындан ары – Уюштуруу макулдашуусу) ылайык Россия Федерациясынын биринчи Президенти Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине карата укуктук жөнгө салуунун укук улантуучулугун камсыз кылууга умтуулуп,
төмөнкүлөр жөнүндө макулдашты:

1-берене **Укуктук жобо**

Ушул Макулдашuu менен Тараптар Уюштуруу макулдашуусу менен түзүлгөн Россия Федерациясынын биринчи Президенти Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетинин (мындан ары – Университет) ишинин шарттарын бекемдейт.

Университет Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын биргелешкен карамагындагы жогорку билим берүүнүн мамлекеттер аралык билим берүү уому болуп саналат.

Университет Кыргыз Республикасында мамлекеттик университеттин жана Россия Федерациясында жогорку билим берүүнүн федералдык мамлекеттик билим берүү уому статусуна ээ.

Университет юридикалык жак болуп саналат.

Университет ушул Макулдашууну ишке ашыруу үчүн жооптуу болгон Тараптардын Ыйгарым укуктуу органдары (мындан ары – Ыйгарым укуктуу органдар) бекиткен Уставдын негизинде иштейт.

Университет ишин ушул Макулдашууда каралган өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен Тараптардын мамлекеттеринин мыйзамдарына ылайык жүргүзөт.

Университетте иш кагаздары орус тилинде жүргүзүлөт. Кыргыз тили Университеттин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана ведомстволору менен кат альшуусунда колдонулат.

Университет өзүнүн толук аталышы жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү бар тегерек мөөргө жана өзүнүн толук аталышы жана Россия Федерациясынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү бар тегерек мөөргө, штамптарга, бланктарга жана юридикалык жактын башка реквизиттерине, товардык белгиге ээ.



2-берене

Ыйгарым укуктуу органдар

Ыйгарым укуктуу органдар болуп төмөнкүлөр саналат:

Кыргыз Тарабынан – Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги (мындан ары – Кыргыз Тарабынын ыйгарым укуктуу органы);

Россия Тарабынан – Россия Федерациисынын Илим жана жогорку билим берүү министрлиги (мындан ары – Россия Тарабынын ыйгарым укуктуу органы);

Ыйгарым укуктуу органдын атальшынын өзгөрүшү жана (же) анын функцияларын мамлекеттик бийликтин башка органына (башка органдарына) өткөрүп берүү жөнүндө Тараптардын бири экинчи Тарапка жазуу жүзүндөгү кабарлоону дипломатиялык каналдар аркылуу токтоосуз жиберет.

3-берене

Университеттин милдеттери

Университеттин милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

дүйнөлүк гуманитардык жана илимий-техникалык мейкиндикте Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациисынын ролун күчтөтүү;

Кыргыз Республикасында Россия Федерациисынын жана Россия Федерациисында Кыргыз Республикасынын позитивдүү имиджин түзүү;

жогорку билимдүү, анын ичинде илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү стандарттарына жана Россия Федерациисынын федералдык мамлекеттик билим берүү стандарттарына жана федералдык мамлекеттик талаптарына ылайык даярдоо;

инсандын билим алуу керектөөлөрүн канаттандыруу, Тараптардын мамлекеттеринин элдеринин маданиятын, тилин, тарыхый жана улуттук каада-салттарын сактоого, өнүктүрүүгө жана өз ара байтууга көмөктөшүү;

илимий жана инновациялык ишти жүзөгө ашыруу;

Кыргыз Республикасынын, Россия Федерациисынын жогорку билим берүүнүн алдынкы билим берүү уюмдары жана илимий



уюмдары, Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине катышкан мамлекеттер жана башка мамлекеттердин уюмдары менен биргеликте колдонмо жана фундаменталдык изилдөөлөрдү жүргүзүү;

Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын илим жана билим берүү жаатында топтолгон тажрыйбаны жана жетишкендиктерди колдонуунун негизинде илимий жана кадрдык потенциалды өнүктүрүүгө көмөктөшүү;

орус тилин окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу борборун түзүү жана өнүктүрүү;

орус тилин жана орус маданиятын илгерилетүү боюнча агартуучу иш-чараларды жүргүзүү;

Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын жогорку билим берүүнүн билим берүү уюмдарында жана илимий уюмдарында академиялык алмашуу жана стажировкалар программаларын ишке ашыруу.

Университеттин милдеттерин жүзөгө билим берүү жана илим жаатындагы алдынкы технологияларды колдонуу, мыкты дүйнөлүк тажрыйбаны пайдалануу аркылуу ашыруу жетишилет.

4-берене **Билим берүү иши**

Университетте окутуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү стандарттарына жана Россия Федерациясынын федералдык мамлекеттик билим берүү стандарттарына жана федералдык мамлекеттик талаптарына ылайык кыргыз тилин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик стандарттарында белгиленген көлөмдө милдеттүү турдө окутуу менен орус тилинде, ошондой эле билим берүү процессинде колдонуу үчүн тиешелүү шарттар түзүлүүчү чет тилдерде жүргүзүлөт.

Университет тарабынан иштелип чыгуучу билим берүү программалары Тараптардын мамлекеттеринин маданий жана тилдик өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү стандарттарында жана Россия Федерациясынын федералдык мамлекеттик билим берүү стандарттарында жана федералдык мамлекеттик талаптарында



каралган билим берүүнүн сапатын сактоо (кепилдөө) менен билим берүү компонентин камтууга тийиш.

Университеттин бүтүрүүчүлөрүнүн орус тилин билүү денгээли коммуникативдик керектөөлөрдү канаттандырууга жана адистиктерге, илимий адистиктерге жана даярдоо багыттарына ылайык кесиптик ишин орус тилинде жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүгө тийиш.

Билим берүү программаларын толук көлөмдө өздөштургөн жана мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациядан ийгиликтүү өткөн адамдарга Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын мыйзамдарында белгиленген тартипте билими жана/же квалификациясы жөнүндө документтер тиешелүү түрдө берилет:

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган билим берүү программаларын ишке ашыруунун алкагында билим берүү ишин лицензиялоо жана мамлекеттик аккредитациялоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

Россия Федерациясынын мыйзамдарында каралган билим берүү программаларын ишке ашыруунун алкагында билим берүү ишин лицензиялоо жана мамлекеттик аккредитациялоо Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

Университет менен тиешелүү уюмдардын ортосундагы келишимдердин негизинде Университетте россиялык билим берүү жана/же илимий уюмдардын кафедралары жана башка түзүмдүк бөлүмдөрү түзүлүшү мүмкүн.

5-берене **Университеттин башкаруу органдары**

Башкаруу кенеши Университеттин жогорку коллегиялуу башкаруу органы болуп саналат.

Университеттин жалгыз аткаруучу органы болуп Университеттин ректору (мындан ары - Ректор) саналат.

Окумуштуулар кенеши Университеттин туруктуу иштөөчү коллегиялуу башкаруу органы болуп саналат.

Университеттин Уставында Тараптардын мыйзамдарына ылайык башка башкаруу органдарын түзүү каралышы мүмкүн.



6-берене

Университеттин башкаруу кеңеши

Башкаруу кеңеши ар бир Тараптан 6 адамдан турган Ыйгарым укуктуу органдардын өкүлдөрүнөн түзүлөт.

Университеттин Башкаруу кеңешинин ишин жетектөөнү Башкаруу кеңешинин курамына кирген Ыйгарым укуктуу органдардын өкүлдөрүнүн ичинен ротация принциби боюнча 1 жылдык мөөнөткө шайлануучу төрага жүзөгө ашырат.

Башкаруу кеңешинин түзүмү, курамын түзүү жана төраганы шайлоо тартиби, мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарынын мөөнөтү, ыйгарым укуктары жана ишинин тартиби Тараптардын Ыйгарым укуктуу органдары тарабынан бекитилүүчү Башкаруу кеңеши жөнүндө жобо менен аныкталат.

Университеттин Башкаруу кеңешинин жыйналыштарына улуттук илимдер академияларынын, коомдук уюмдардын жана коммерциялык уюмдардын өкүлдөрү катыша алат.

Башкаруу кеңеши Университетти өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттарын аныктайт, Университеттин бюджетин бекитет, Университеттин ректорунун отчетторун жактырат, ушул Макулдашуунун жоболорун ишке ашыруу менен байланышкан башка маселелерди карайт.

7-берене

Университеттин ректору

Университеттин ректору Университеттин ишин учурдагы, түздөн-түз жетектөөнү жүзөгө ашырат.

Ректордун ыйгарым укуктары Университеттин Уставы менен аныкталат.

Ректордун кызмат ордун ээлеген адамдын жаш курагынын чеги 70 жаштан ашпоого тийиш.

Ректордун кызмат ордуна талапкерлерге коюлуучу талаптар жана Ректорду шайлоону өткөрүү тартиби Университеттин Уставы менен белгиленет.

Ректор кызмат ордуна 5 жылга чейин мөөнөткө бекитилет. Бир эле адам Ректордун кызмат ордун катары менен 2 мөөнөттөн ашык ээлей албайт.



Ректордун кызмат ордуна шайлоого катышуу үчүн талапкерлерди аттестациялоо жүргүзүү тартиби жана мөөнөттөрү Россия Тараптан Ыйгарым укуктуу орган Россия Федерациисынын мыйзамдарына ылайык белгилейт.

Ректор Россия Тараптан Ыйгарым укуктуу орган тарабынан кызмат ордуна бекитилет жана кызмат ордунан бошотулат. Ректор менен эмгек жана башка түздөн-түз байланышкан мамилелер Россия Федерациисынын мыйзамдары менен жөнгө салынат жана Ректор менен иш берүүчү катары чыккан жана Университеттин ўюштуруучуларынын атынан аракеттенген Россия Тараптан Ыйгарым укуктуу органдын ортосунда түзүлгөн эмгек келишиминин негизинде келип чыгат.

8-берене **Окумуштуулар кеңеши**

Окумуштуулар кеңеши Университетти өнүктүрүүнүн учурдагы жана келечектеги милдеттерин чечүү үчүн Университеттин кызматкерлеринин жана окугандардын ичинен түзүлөт.

Окумуштуулар кеңешинин түзүмү, курамын түзүү тартиби, мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарынын мөөнөтү, ыйгарым укуктары жана ишинин тартиби Университеттин Уставы менен аныкталат.

9-берене **Академиялык укуктар жана эркиндиктер**

Университеттин илимий жана илимий-педагогикалык кызматкерлерине жана окугандарга Тараптардын мамлекеттеринин мыйзамдарында каралган академиялык укуктар жана эркиндиктер берилет.

Университетке окууга кабыл алуу укугун тиешелүү деңгээлдеги билими бар Кыргыз Республикасынын жарандары, Россия Федерациисынын жарандары, башка мамлекеттердин жарандары жана жаарандыгы жок адамдар жынысына, жаш курагына, расасына, улутуна, тилине, тегине, мұлкүткү, социалдык жана кызматтык абалына, жашаган



жерине, динге болгон мамилесине, ынанымдарына, коомдук бирикмелерге тиешелүүлүгүнө, ошондой эле башка жагдайларга карабастан Тараптардын мамлекеттеринин мыйзамдарына ылайык пайдаланат.

10-берене

Кабыл алуу эрежелери

Университетке кабыл алуу эрежелери Университет тарабынан Тараптардын мамлекеттеринин мыйзамдарына ылайык белгиленет.

Кыргыз Республикасынын билим берүү программалары боюнча окууга кабыл алуу Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

Россия Федерациясынын билим берүү программалары боюнча окууга кабыл алуу Россия Федерациясынын билим берүү жөнүндө мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинин каражаттарынын эсебинен окууга кабыл алуу үчүн орундардын саны жыл сайын Кыргыз тараптын Ыйгарым укуктуу органы тарабынан белгиленген тартипте берилүүчү жана каралуучу Университеттин өтүнмөсүнүн негизинде Кыргыз тараптын ыйгарым укуктуу органы тарабынан аныкталат.

Россия Федерациясынын федералдык бюджетинин каражаттарынын эсебинен окууга кабыл алуу үчүн орундардын саны жыл сайын Россия тараптын ыйгарым укуктуу органы тарабынан белгиленген тартипте берилүүчү жана каралуучу Университеттин өтүнмөсүнүн негизинде Россия тараптын ыйгарым укуктуу органы тарабынан аныкталат.

Университет акы төлөнүүчү билим берүү кызматтарын көрсөтүү жөнүндө келишимдер боюнча жеке жана (же) юридикалык жактардын каражаттарынын эсебинен билим берүү ишин жүзөгө ашырууга укуктуу.

11-берене

Билимди, квалификацияларды, окумуштуулук даражаларды жана наамдарды таануу

Университетте алган билимди жана квалификацияны өз ара таануу Тараптардын мамлекеттеринин мыйзамдарына жана



Тараптардын мамлекеттеринин ортосундагы колдонулуп жаткан жана билимди жана квалификацияны өз ара таануу маселелерин жөнгө салуучу эл аралык келишимдерге ылайык жүзөгө ашырылат.

Россия тараптан ыйгарым укуктуу орган тарабынан ушул Макулдашуу колдонулган мезгилде белгиленген тартиpte Университеттин өтүнүч каттары боюнча анын базасында илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын алууга, илимдин доктору окумуштуулук даражасын алууга диссертацияларды жактоо боюнча кенештерди түзүүгө уруксат берилиши, бул кенештердин курамдары аныкталышы (өзгөртүлүшү), бул кенештерге жактоо үчүн диссертацияларды (мындан ары – диссертациялык кенештер) қабыл алуу укугу берилген илимий адистиктердин тизмектери аныкталышы мүмкүн.

Ушул берененин экинчи абзацында каралган диссертациялык кенеш тарабынан ыйгарылган окумуштуулук даражалары Кыргыз Республикасында ушул Макулдашуунун негизинде алардын ээлеринин кесиптик ишин жүзөгө ашырууга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында таанылат.

Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык изденүүчүнү илимий наамга көрсөтүүнүн негизинде Университет тарабынан ыйгарылган илимий наамдар Кыргыз Республикасында ушул Макулдашуунун негизинде алардын ээлеринин кесиптик ишин жүзөгө ашырууга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында таанылат.

12-берене

Илим жана билим берүү чөйрөсүндө эл аралык кызматташуу

Орус тилинин потенциалын бекемдөө жана Тараптардын мамлекеттеринин жалпы маданий, билим берүү жана илимий мейкиндигин түзүү максатында Ыйгарым укуктуу органдар Университетке Тараптардын мамлекеттеринин билим берүү жана илимий уюмдары менен кызматташууну өнүктүрүүгө көмөктөшөт.

Ыйгарым укуктуу органдар Университетке Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын билим берүү жана илим чөйрөсүндөгү мамлекеттик программаларга катышуу мүмкүндүгү жөнүндө Университеттин билим алуучуларын, илимий жана илимий-педагогикалык кызматкерлерин аталган программаларды ишке ашырууга тартуу максатында маалымдайт.



Университет дүйнөлүк билим берүү мейкиндигинде атаандаштыкка жөндөмдүүлүктүү жогорулаттуу үчүн Университеттин окуучуларынын, педагогикалык, илимий, илимий-педагогикалык жана башка кызматкерлеринин эл аралык академиялык мобилдуулугү аркылуу гуманитардык байланыштарды өнүктүрөт.

Университет тарабынан кызматташуу жөнүндө макулдашууларды түзүү Тараптардын мамлекеттеринин мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

13-берене **Университеттин инфратүзүмү**

Университеттин Уставында каралган ишин камсыз кылуу максатында ага имараттар, курулуштар, курулмалар, жабдуулар, ошондой эле керектөөчүлүк, социалдык, маданий жана башка багыттагы башка зарыл мүлк ыкчам башкаруу укугунда бекитилет.

Университетке жеке жана юридикалык жактар тарабынан белек, кайрымдуулук түрүндө берилген акча каражаттарына, мүлккө жана башка менчик объекттерине менчик укугу, Университеттин интеллектуалдык ишинин натыйжаларына, ошондой эле өз ишинен алынган кирешелерге жана ушул кирешелерден сатып алынган мүлктөргө өзгөчө укуктар таандык. Аларды ээликтен ажыратуу маселелери Башкаруу кенеши тарабынан белгиленген тартипте чечилет.

Бюджеттен тышкary каражаттардын эсебинен сатып алынган мүлк Университеттин өз алдынча тескөөсүнө келип түшөт жана өзүнчө баланста эсепке алынат.

Университетке белгиленген тартипте бөлүнүп берилген, мурда өткөрүп берилген жер участокторун пайдалануу укугу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жөнгө салынат.

Кыргыз тарабы Университеттин өнүгүшүнө байланыштуу имараттарды, курулмаларды жана объекттерди куруу үчүн талап кылышы мүмкүн болгон башка жер участокторун ыкчам башкаруу укугунда Университетке берүүгө көмөк көрсөтөт.

Тараптар имараттарды ондоону жана реконструкциялоону каржылоого, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аларды андан ары Университетке өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгү менен жаңы имараттарды, курулмаларды жана объекттерди курууга жана сатып алууга катышууга укуктуу.



14-берене

Университеттин ишин каржылоо

Университеттин ишин финанссылык жактан камсыз кылууну Тараптар Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин жана Россия Федерациясынын федералдык бюджетинин каражаттарынын, киреше алып келүүчү иштерден алынган акча каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырат.

Кыргыз тарабы Университетке жогорку билимдүү адистерди даярдоого, Университеттин студенттерине, аспиранттарына жана ординаторлоруна стипендия төлөөгө, жетим студенттерди тамактандырууга чыгымдарды камсыз кылуу максатында мамлекёттик билим берүү заказы түрүндө Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин каражаттарын берет.

Россия тарабы Университеттин кызматкерлерине эмгек ақыны жана ага чегерүүлөрдү төлөөгө, кесиптик өнүктүрүүгө, коомдук маанилүү иш-чараларга, көргөзмөлөрдү, жарманкелерди, фестивалдарды, конференцияларды, семинарларды жана башка иш-чараларды өткөрүүгө чыгымдарды финанссылык жактан камсыз кылуу максатында Университетке Россия Федерациясынын федералдык бюджетинин каражаттарын, анын ичинде чет элдик юридикалык жана жеке жактардын катышуусу менен берёт.

Университетке Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинен бөлүнгөн каражаттарды пайдалануунун мыйзамдуулугун жана натыйжалуулугун текшерүү Кыргыз тарабынын ыйгарым укуктуу мамлекёттик органдары тарабынан жүзөгө ашырылат.

Университетке Россия Федерациясынын федералдык бюджетинен бөлүнгөн каражаттарды пайдалануунун мыйзамдуулугун жана натыйжалуулугун текшерүү Россия тарабынын ыйгарым укуктуу мамлекёттик органдары тарабынан жүзөгө ашырылат.

Университет тарабынан башка булактардан алынган каражаттарды, анын ичинде киреше алып келүүчү иштен алынган каражаттарды пайдалануунун мыйзамдуулугун жана натыйжалуулугун текшерүүнүн тартиби Башкаруу кенеши тарабынан бекитилет.

Финанссылык отчетторду түзүүдө Университет бухгалтердик эсептин жана отчеттуулуктун бирдиктүү методологиясын жана стандарттарын сактоо менен ведомстволук (ички) актыларды колдонот.

Бюджеттен тышкарлы каражаттардын чегинде Университет окуучуларды жана Университеттин кызматкерлерин социалдык жактан колдоо боюнча чараларды өз алдынча иштеп чыгат жана ишке ашырат.



Ушул Макулдашуунун 3-беренесинде аныкталган Университеттин милдеттерин ишке ашырууну финансыйлык камсыз кылуу анын максаттуу багытына жана каржылоо булактарынын көптүгүнө негизделет жана Тараптар тарабынан алардын улуттук мыйзамдарынын жоболорун эске алуу менен алардын улуттук стратегиялык документтерине ылайык, ошондой эле киреше алып келүүчү иштен жана башка бюджеттен тышкaryы каржылоо булактарынан түшкөн каражаттардын эсебинен Университет тарабынан жүзөгө ашырылат.

Университет жарандык укуктук келишимдердин негизинде иштерди аткарууга жана кызматтарды көрсөтүүгө, эгерде . бул Университеттин милдеттерине же Университеттин Уставында каралган анын ишинин максаттарына карама-каршы келбесе, акы төлөнүүчү билим берүү кызматтарын көрсөтүүгө укуктуу.

Жарандык-укуктук келишимдердин негизинде келип чыгуучу жарандык укуктук мамилелерге карата ишти аткаруу, кызмат көрсөтүү орду боюнча Тараптардын мамлекетинин мыйзамдары колдонулат.

Университеттин иши Тараптардын жок дегенде биригин аймагында ошол мамлекеттин мыйзамдарында белгиленген тартиpte иши жагымсыз деп таанылган чет өлкөлүк же эл аралык өkmөттүк эмес уюмдардын каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылыши мүмкүн эмес.

15-берене Сатып алуу иши

Университеттин сатып алуу ишин жүзөгө ашыруунун принциптерине жана тартибине карата негизги талаптар Башкаруу кенеши тарабынан бекитилген Университеттин сатып алуулары жөнүндө жобо менен жөнгө салынат.

16-берене Салыктык жана финансыйлык женилдиктер

Университет мүлкүү кайтарымсыз алган учурда Тараптар Тараптардын мыйзамдарында жана Тараптар катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде каралган бажы алымдарын, кыйыр салыктарды жана жыйымдарды төлөөдөн бошотулат.



17-берене

Укук тартибин сактоо

Кыргыз Тарабы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Университеттин аймагында коопсуздукту камсыз кылуу жана укук тартибин сактоо үчүн тиешелүү чарапарды көрөт.

18-берене

Талаш-тартыштарды жана пикир келишпестиктерди чечүү

Ушул Макулдашуунун жоболорун колдонууга жана (же) чечмелөөгө байланышкан Тараптардын ортосундагы талаш-тартыштар жана пикир келишпестиктер алардын ортосундагы консультациялар жана сүйлөшүүлөр жолу менен чечилет.

19-берене

Өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

Тараптар ушул Макулдашууга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизе алат, алар өзүнчө протоколдор менен таризделет жана ушул Макулдашуунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

20-берене

Ушул Макулдашуунун күчүнө кириши жана колдонулушун токтотуу

Ушул Макулдашуу 10 жылдык мөөнөткө түзүлөт жана анын күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол-жоболорду Тараптардын аткарғандыгы жөнүндө жазуу жүзүндөгү акыркы билдириүүнү дипломатиялык каналдар боюнча алган күндөн тартып күчүнө кирет. Эгерде Тараптардын бири да анын колдонулушун токтотуу ниети жөнүндө кезектеги мезгил аяктаганга чейин 6 айдан кечиктирбестен жазуу жүзүндө билдириүү аркылуу билдирибесе, анын колдонулушу кийинки он жылдык мезгилге автоматтык түрдө узартылат.



Ушул Макулдашуунун колдонулушу токтотулган учурда Тараптар Университетте окуп жаткандардын окуусун аяктоону камсыз кылат, Университеттин мүлкүн жоюу балансын түзө турган жоюу комиссиясын дайындайт. Жоюу балансы Ыйгарым укуктуу органдарга бекитүүгө берилет.

Ушул Макулдашуу күчүнө кирген күндөн тартып Уюштуруу макулдашуусунун 1-беренесинин экинчи абзацы жана 2–13-беренелери өз күчүн жоготот.

Ушул Макулдашууга кол коюуга байланыштуу Тараптар 2008-жылдын 30-апрелиндеги Кыргыз-Россия Славян университетинин ишинин шарттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн ортосундагы макулдашуунун катышуучулары болбоо ниетин билдирет.

2023-ж. “12” октябрьна Бишкек шаарында эки нускада, ар бири кыргыз жана орус тилдеринде түзүлдү, мында эки текст тен бирдей күчкө ээ. Ушул Макулдашуунун тексттеринин ортосунда айырмачылыктар болгон учурда Тараптар орус тилиндеги текстти пайдаланат.

Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинети үчүн

Россия Федерациясынын
Өкмөтү үчүн



Соглашение

между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об условиях деятельности в городе Бишкек Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина

Кабинет Министров Кыргызской Республики и Правительство Российской Федерации, в дальнейшем именуемые Сторонами,

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией от 10 июня 1992 года, Соглашением о сотрудничестве по формированию единого (общего) образовательного пространства Содружества Независимых Государств от 17 января 1997 г., Соглашением между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 24 ноября 1998 г., Соглашением о взаимном признании и эквивалентности документов о среднем (общем) образовании, начальном профессиональном и среднем профессиональном (специальном) образовании от 15 сентября 2004 г., Соглашением государств – участников Содружества Независимых Государств о взаимном признании документов о высшем/высшем профессиональном образовании от 31 мая 2013 г., Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.,

с целью создания наиболее благоприятных условий для дальнейшего совершенствования взаимодействия в области развития образования и культур народов государств Сторон,

стремясь обеспечить преемственность правового регулирования в отношении Кыргызско-Российского славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина в соответствии с Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об условиях учреждения и деятельности в городе Бишкек Кыргызско-Российского Славянского университета от 9 сентября 1993 года (далее – Учредительное соглашение),

согласились о нижеследующем:



Статья 1

Правовое положение

Настоящим Соглашением Стороны закрепляют условия деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина (далее – Университет), созданного Учредительным соглашением.

Университет является межгосударственной образовательной организацией высшего образования, находящейся в совместном ведении Кыргызской Республики и Российской Федерации.

Университет пользуется статусом государственного университета в Кыргызской Республике и федеральной государственной образовательной организацией высшего образования в Российской Федерации.

Университет является юридическим лицом.

Университет действует на основании Устава, утверждаемого Уполномоченными органами Сторон, ответственными за реализацию настоящего Соглашения (далее – Уполномоченные органы).

Университет осуществляет деятельность в соответствии с законодательством государств Сторон с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Соглашением.

Делопроизводство в Университете ведется на русском языке. Кыргызский язык используется в переписке Университета с государственными органами и ведомствами Кыргызской Республики.

Университет имеет круглую печать со своим полным наименованием и изображением Государственного герба Кыргызской Республики и круглую печать со своим полным наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации, штампы, бланки и иные реквизиты юридического лица, товарный знак.

Статья 2

Уполномоченные органы

Уполномоченными органами, являются:
от Кыргызской Стороны – Министерство образования и науки Кыргызской Республики (далее – Уполномоченный орган от Кыргызской Стороны);



от Российской Стороны – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Уполномоченный орган от Российской Стороны);

Об изменении наименования Уполномоченного органа и (или) о передаче его функций другому органу (другим органам) государственной власти одна Сторона незамедлительно направляет другой Стороне письменное уведомление по дипломатическим каналам.

Статья 3 **Задачи Университета**

Задачами Университета являются:

- усиление роли Кыргызской Республики и Российской Федерации в мировом гуманитарном и научно-техническом пространстве;
- формирование позитивного имиджа Российской Федерации в Кыргызской Республике и Кыргызской Республики в Российской Федерации;
- подготовка кадров с высшим образованием, в том числе научных и научно-педагогических, в соответствии с утвержденными в Кыргызской Республике государственными образовательными стандартами и утвержденными в Российской Федерации федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями;
- удовлетворение образовательных потребностей личности, содействие сохранению, развитию и взаимообогащению культур, языков, исторических и национальных традиций народов государств Сторон;
- осуществление научной и инновационной деятельности;
- проведение прикладных и фундаментальных научных исследований совместно с ведущими образовательными организациями высшего образования и научными организациями Кыргызской Республики, Российской Федерации, государствами-участниками Содружества Независимых Государств и организациями других государств;
- содействие развитию научного и кадрового потенциала на основе использования достижений и опыта, которые накоплены в области науки и образования Кыргызской Республики и Российской Федерации;



- создание и развитие центра повышения квалификации преподавателей русского языка;
- проведение просветительских мероприятий по продвижению русского языка и русской культуры;
- реализация программ академических обменов и стажировок в образовательных организациях высшего образования и научных организациях Кыргызской Республики и Российской Федерации.

Осуществление задач Университета достигается посредством применения передовых технологий в области образования и науки, использования лучшего мирового опыта.

Статья 4 **Образовательная деятельность**

Обучение в Университете ведется в соответствии с государственными образовательными стандартами Кыргызской Республики и федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями Российской Федерации на русском языке с обязательным преподаванием кыргызского языка в объеме, установленном государственными стандартами Кыргызской Республики, а также на иностранных языках, для использования которых в образовательном процессе создаются соответствующие условия.

Образовательные программы, разрабатываемые Университетом, должны включать образовательный компонент, учитывающий культурные и языковые особенности государств Сторон, с соблюдением (гарантией) качества образования, предусмотренного государственными образовательными стандартами Кыргызской Республики и федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями Российской Федерации.

Уровень владения русским языком выпускников Университета должен удовлетворять коммуникативные потребности и позволять вести профессиональную деятельность на русском языке в соответствии со специальностями, научными специальностями и направлениями подготовки.

Лицам, освоившим образовательные программы в полном объеме и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики и законодательством Российской Федерации.



Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности в рамках реализации образовательных программ, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности в рамках реализации образовательных программ, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В Университете могут создаваться кафедры и другие структурные подразделения российских образовательных и (или) научных организаций на основании соглашений между Университетом и соответствующими организациями.

Статья 5

Органы управления Университета

Управляющий совет является высшим коллегиальным органом управления Университета.

Единоличным исполнительным органом Университета является ректор Университета (далее - Ректор).

Ученый совет является постоянно действующим органом коллегиального управления Университета.

Уставом Университета может быть предусмотрено создание иных органов управления в соответствии с законодательством государств Сторон.

Статья 6

Управляющий совет Университета

Управляющий совет формируется из представителей Уполномоченных органов по 6 человек от каждой из Сторон.

Руководство деятельностью Управляющего совета Университета осуществляет председатель, избираемый из числа представителей Уполномоченных органов, входящих в состав Управляющего совета на 1 год по принципу ротации.

Структура, порядок формирования состава и избрания председателя, срок полномочий членов, полномочия и порядок деятельности Управляющего совета определяются Положением об Управляющем совете, утверждаемым Уполномоченными органами.



В заседаниях Управляющего совета Университета могут принимать участие представители национальных академий наук, общественных и коммерческих организаций.

Управляющий совет определяет стратегические направления развития Университета, утверждает бюджет Университета, одобряет отчеты ректора, рассматривает иные вопросы, связанные с реализацией положений настоящего Соглашения.

Статья 7 **Ректор**

Ректор осуществляет текущее, непосредственное руководство деятельностью Университета.

Полномочия Ректора определяются Уставом Университета.

Предельный возраст лица, замещающего должность Ректора, не может превышать 70 лет.

Требования к кандидатам, претендующим на должность Ректора, и порядок проведения выборов Ректора устанавливаются Уставом Университета.

Ректор утверждается в должности на срок до 5 лет. Одно и то же лицо не может замещать должность Ректора более 2 сроков подряд.

Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов для участия в выборах на должность Ректора устанавливаются Уполномоченным органом от Российской Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ректор утверждается в должности и освобождается от должности Уполномоченным органом от Российской Стороны. Трудовые и иные непосредственно связанные с Ректором отношения регулируются законодательством Российской Федерации и возникают на основании трудового договора, заключаемого между Ректором и Уполномоченным органом от Российской Стороны, выступающим в качестве работодателя и действующим от имени учредителей Университета.

Статья 8 **Ученый совет**

Ученый совет формируется для решения текущих и перспективных задач развития Университета из работников и обучающихся в Университете.



Структура, порядок формирования состава, срок полномочий членов, полномочия и порядок деятельности Ученого совета определяются Уставом Университета.

Статья 9

Академические права и свободы

Научным и научно-педагогическим работникам и обучающимся в Университете предоставляются академические права и свободы, предусмотренные законодательством государств Сторон.

Правом приема на обучение в Университет пользуются граждане Кыргызской Республики, граждане Российской Федерации, граждане иных государств и лица без гражданства, имеющие образование соответствующего уровня, независимо от пола, возраста, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств в соответствии с законодательством государств Сторон.

Статья 10

Правила приема

Правила приема в Университет устанавливаются Университетом в соответствии с законодательством государств Сторон.

Прием на обучение по образовательным программам Кыргызской Республики проводится в соответствии с законодательством об образовании Кыргызской Республики.

Прием на обучение по образовательным программам Российской Федерации проводится в соответствии с законодательством об образовании Российской Федерации.

Количество мест для приема на обучение за счет средств государственного бюджета Кыргызской Республики определяется ежегодно Уполномоченным органом от Кыргызской стороны на основании заявки Университета, подаваемой и рассматриваемой в порядке, установленном Уполномоченным органом от Кыргызской Стороны.

Количество мест для приема на обучение за счет средств федерального бюджета Российской Федерации определяется ежегодно Уполномоченным органом от Российской Стороны на основании

заявки Университета, подаваемой и рассматриваемой в порядке, установленном Уполномоченным органом от Российской Стороны.

Университет вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Статья 11

Признание образования, квалификаций, ученых степеней и ученых званий

Взаимное признание образования и квалификации, полученных в Университете, осуществляется в соответствии с законодательством государств Сторон и международными договорами, действующими между государствами Сторон и регулирующими вопросы взаимного признания образования и квалификаций.

Уполномоченным органом от Российской Стороны на период действия настоящего Соглашения могут быть выданы в установленном порядке по ходатайствам Университета разрешения на создание на его базе советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, определены (изменены) составы этих советов, определены перечни научных специальностей, по которым этим советам предоставляется право приема диссертаций для защиты.

Ученые степени, присужденные диссертационным советом, предусмотренным абзацем вторым настоящей статьи, признаются в Кыргызской Республике на основании настоящего Соглашения в целях обеспечения доступа их обладателей к осуществлению профессиональной деятельности.

Ученые звания, присвоенные Университетом на основании представления к ученому званию соискателя в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаются в Кыргызской Республике на основании настоящего Соглашения в целях обеспечения доступа их обладателей к осуществлению профессиональной деятельности.

Статья 12

Международное сотрудничество в сфере науки и образования

В целях укрепления потенциала русского языка и создания общего культурного, образовательного и научного пространства



государств Сторон Уполномоченные органы содействуют Университету в развитии сотрудничества с образовательными и научными организациями государств Сторон.

Уполномоченные органы информируют Университет о возможности участия в государственных программах в сферах образования и науки Кыргызской Республики и Российской Федерации в целях привлечения обучающихся, научных и научно-педагогических работников Университета к реализации указанных программ.

Университет развивает гуманитарные связи посредством международной академической мобильности обучающихся, педагогических, научных, научно-педагогических и иных работников Университета для повышения конкурентоспособности в мировом образовательном пространстве.

Заключение Университетом соглашений о сотрудничестве осуществляется в соответствии с законодательством государств Сторон.

Статья 13 **Инфраструктура Университета**

За Университетом в целях обеспечения его деятельности, предусмотренной Уставом, закрепляются на праве оперативного управления здания, строения, сооружения, оборудование, а также иное необходимое имущество социального, культурного и иного назначения.

Университету принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности Университета, а также на доходы от собственной деятельности и приобретенное на эти доходы имущество. Вопросы их отчуждения решаются в порядке, установленном Управляющим советом.

Имущество, приобретенное за счет внебюджетных средств, поступает в самостоятельное распоряжение Университета и учитывается на отдельном балансе.

Право пользования ранее переданных Университету земельных участков, выделенных ему в установленном порядке, регулируется законодательством Кыргызской Республики.

Кыргызская Сторона содействует предоставлению Университету на праве оперативного управления иных земельных



участков, которые в связи с развитием Университета могут потребоваться для строительства зданий, сооружений и объектов.

Стороны вправе участвовать в финансировании ремонта и реконструкций зданий, а также в строительстве и приобретении новых зданий, сооружений и объектов с возможностью их дальнейшей передачи Университету в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 14

Финансирование деятельности Университета

Финансовое обеспечение деятельности Университета осуществляется Сторонами за счет средств республиканского бюджета Кыргызской Республики и федерального бюджета Российской Федерации, денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Кыргызская Сторона предоставляет Университету средства республиканского бюджета Кыргызской Республики в виде государственного образовательного заказа в целях обеспечения расходов на подготовку специалистов с высшим образованием, на выплату стипендий студентам, аспирантам и ординаторам, питания студентам-сиротам Университета.

Российская Сторона предоставляет Университету средства федерального бюджета Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов на выплату заработной платы работникам Университета и начислений на нее, на профессиональное развитие, общественно-значимые мероприятия, проведение выставок, ярмарок, фестивалей, конференций, семинаров и иных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.

Проверка соблюдения правомерности и эффективности использования средств, выделенных Университету из республиканского бюджета Кыргызской Республики, осуществляется уполномоченными государственными органами Кыргызской Стороны.

Проверка соблюдения правомерности и эффективности использования средств, выделенных Университету из федерального бюджета Российской Федерации, осуществляется уполномоченными государственными органами Российской Стороны.

Порядок проверки соблюдения правомерности и эффективности использования средств, полученных Университетом из иных



источников, в том числе средств от приносящей доход деятельности, утверждается Управляющим советом.

При формировании финансовой отчетности Университет применяет ведомственные (внутренние) акты с соблюдением единой методологии и стандартов бухгалтерского учета и отчетности.

В пределах имеющихся внебюджетных средств Университет самостоятельно разрабатывает и реализует меры по социальной поддержке обучающихся и работников Университета.

Финансовое обеспечение реализации задач Университета, определенных статьей 3 настоящего Соглашения, основывается на его целевой ориентации и множественности источников финансирования и осуществляется Сторонами в соответствии с их национальными стратегическими документами с учетом положений законодательства государств Сторон, а также Университетом за счет средств от приносящей доход деятельности и иных внебюджетных источников финансирования.

Университет вправе выполнять работы и оказывать услуги на основе гражданско-правовых договоров, оказывать платные образовательные услуги, если это не противоречит задачам Университета или целям его деятельности, предусмотренным Уставом Университета.

К гражданским правоотношениям, возникающим на основе гражданско-правовых договоров, применяется законодательство государства Стороны место выполнения работы, оказания услуг.

Деятельность Университета не может осуществляться за счет средств иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых на территории государств хотя бы одной из Сторон признана нежелательной в порядке, установленном законодательством этого государства.

Статья 15 **Закупочная деятельность**

Основные требования к принципам и порядку осуществления закупочной деятельности Университета регламентируются Положением о закупках Университета, утверждаемым Управляющим советом.



Статья 16

Налоговые и финансовые льготы

При безвозмездном получении имущества Университет освобождается Сторонами от уплаты таможенных пошлин, косвенных налогов и сборов, предусмотренных законодательством государств Сторон и международными договорами, участниками которых Стороны являются.

Статья 17

Поддержание правопорядка

Кыргызская Сторона в соответствии с законодательством Кыргызской Республики принимает соответствующие меры для обеспечения безопасности и поддержания правопорядка на территории Университета.

Статья 18

Разрешение споров и разногласий

Споры и разногласия между Сторонами, связанные с применением и (или) толкованием положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров между ними.

Статья 19

Внесение изменений и дополнений

Стороны могут вносить в настоящее Соглашение изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 20

Вступление в силу и прекращение действия настоящего Соглашения

Настоящее Соглашение заключается сроком на 10 лет и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Его действие будет автоматически продлеваться на



последующие десятилетние периоды, если ни одна из Сторон не заявит путем письменного уведомления о своем намерении прекратить его действие не позднее, чем за 6 месяцев до истечения очередного периода.

В случае прекращения действия настоящего Соглашения Стороны обеспечивают завершение обучения обучающихся Университета, назначают ликвидационную комиссию, которая составляет ликвидационный баланс имущества Университета. Ликвидационный баланс представляется на утверждение Уполномоченным органам.

С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращают свое действие абзац второй статьи 1 и статьи 2–13 Учредительного соглашения.

В связи с подписанием настоящего Соглашения Стороны выражают намерение не становиться участниками Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об условиях деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета от 30 апреля 2008 года.

Совершено в г. Бишкек «12 » октября 2023 г. в двух экземплярах, каждый на кыргызском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. В случае расхождений между текстами настоящего Соглашения Стороны используют текст на русском языке.

За Кабинет Министров
Кыргызской Республики

За Правительство
Российской Федерации